

УДК 37.373.2.

DOI:10.58494/esai.24(8).2024.14

Бакирова Айчурок Маликбаевна  
ОшМУ, магистрант  
Тойчев Т.К.,  
ОшМУ, доцент

## БАЛДАР БАКЧАСЫНДА ЖОМОКТОРДУ ОКУТУУНУН ҮКМАЛАРЫ

**Аннотация.** Жомок-бардык элдердин оозеки адабиятында атадан балага, чоңдон кичитеге кочүп, айтылып келе жаткан жаштардын бири. Аз озындык элестьүзгүү; көркөмдүгү менен этибиздин көңири массасына белгилүү болгон оозеки адабиятыбыздын бир түрү. Кыргыз этинин арасында да жомоктор шарттан бері айтылып келе жаткан этибиздин сүйүктүү чыгармаларынан болуп эсептелет.

Аз эми “жоо жомок”, “жомокторго” карагапда колом жағынан чакап, кобуicho кара сөз түрүндө келип, окуялардын тизмектери да жөнөкөй болот. Эгерде жомокторду ырчылык талантты жағынан атайды өзгөчөлөнүп турган таланттуу акын-жомокчулар айтса, ал эми жоо жомокторду чоңдон балага чейин күндолук турмушта айтуу көн кезигет.

Жомокторго караганда жөө жомоктор көлемү жағынан аз болгондуктан кенже мектеп жашынданы бағдардын сүймөнчүгү. Жөө жомоктордун ядросу - бул этибиздин турмуши тиричилиги, социалдык мамлеси. Үрн-адаты, этикалык жана эстетикалык көз караштары, күрчап турган чойролоғу чындык жеке турмуштук байкоолор жана корутундулар ушундай жағдайлар атанды түрдүү окутуунун жаңыча технологиялары менен баланын дүйнөгө болгон кабылдоосун көйттандыруу болгон.

Бул макалада кыргыз этинин элдик оозеки чыгармачылыгы, жомоктор, азардын бағдардын кебин, ой жүгүртүүсүн оствруудогу ролу, азардын тарбиясына тийгизген таасири тууралуу баяндалат.

**Түйнүүсөндөр:** элдик оозеки чыгармачылык, үрн-адат, каармандар, жөө жомок, эске тутуу, кабыл алуу, корком, сюжет, акылчал, текст.

## МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СКАЗОК В ДЕТСКОМ САДУ

**Аннотация.** Сказка-один из жанров, который продолжает передаваться в устной литературе всех народов, переходя от отца к сыну, от большого к маленькому. Это своего рода устная литература, известная широким массам нашего народа своим воображением и художественностью. Среди кыргызского народа сказки издавна считаются любимыми произведениями нашего народа. С другой стороны, "ходячая сказка", которая меньше по размеру, чем "сказки", часто встречается в виде черного слова, и последовательности историй также довольно просты. Если сказки рассказывают талантливые поэты-рассказчики, которые специально выделяются своим певческим талантом, то Ходячие сказки часто рассказывают в повседневной жизни от взрослого до ребенка.

Ходячие сказки являются фаворитом детей младшего школьного возраста из-за их меньшего размера, чем сказки. Ядро ходячих сказок-это быт, социальные отношения нашего народа. Обычай, этические и эстетические взгляды, реальность в окружающей среде личные жизненные наблюдения и выводы могут быть приняты в такой ситуации.

В данной статье рассказывается об устном народном творчестве, о сказках, их роли и влияния на нравственное воспитание и мышление детей.

**Ключевые слова:** устное народное творчество, обычай, персонажи, сказка, воспоминание, восприятие, искусство, сюжет, мудрость, текст.

## METHODS OF TEACHING FAIRY TALES IN KINDERGARTEN

**Annotation.** A fairy tale is one of the genres that continues to be transmitted in the oral literature of all peoples, passing from father to son, from big to small. This is a kind of oral

*literature, known to the broad masses of our people for its imagination and artistry. Among the Kyrgyz people, fairy tales have long been considered the favorite works of our people. On the other hand, a "walking fairy tale", which is smaller in size than "fairy tales", is often found as a black word, and the story sequences are also quite simple. If fairy tales are told by talented storytelling poets who specifically stand out for their singing talent, then Walking fairy tales are often told in everyday life from an adult to a child.*

*Walking fairy tales are a favorite of primary school children because of their smaller size than fairy tales. The core of walking fairy tales is the way of life, the social relations of our people. Customs, ethical and aesthetic views, reality in the environment, personal life observations and conclusions can be accepted in such a situation.*

*This article tells about oral folk art, fairy tales, their role and influence on the moral education and thinking of children.*

**Key words:** *oral folk art, customs, characters, fairy tale, memory, perception, art, plot, wisdom, text.*

Балдар бакчасындагы жогорку тайпасынын окуу программысы окуучулардын алдында элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүнө тиешелүү болгон жөө жомокторду окуучуларга үйретүүгө атايын токтолуп, алардын өзгөчөлүктөрүн үйретүү менен жакшы окуу сапаттарына жеткирүү милдетин коет. Бул милдетти толук бойdon жүзөгө ашырууда фольклор менен иштөө да чоң мааниге ээ.

Окуучулар табиятынан жөө жомокту сүйүштөт аны зор кызыгуу менен окуп үйрөнүштөт.

Бирок өткөн доордун алгачкы жылдарында элдик оозеки чыгармалардын ролу тууралуу айрым педагогдор жана окумуштуулар алар балдарга куру кыялды, ой-жоромолдор менен туура эмес үгүт-салттарды үйрөтөт. Ошондуктан эски элдик оозеки чыгармаларды четке кагып, революциячы жаңы жөө жомокторду түзүүнү сунуш кылышкан. Ал эми М.Горький башында турган бир катар жазуучулар менен окумуштуулардын, ошондой эле коомдук ишмерлердин жардамы менен элдик оозеки чыгармалардын тагдыры оң чечилди.

Элдик оозеки чыгармалар кол көтөргүс көркөм белестерди алыш жүрөт, элдин үмүтүн чагылдырат, он жана терс жоруктарды ашкере туюндурат.

Элдик оозеки чыгармаларда педагогикалык жағдай менен көркөм эстетикалык жағдай эркин айкалышат, ошондон улам, анын балдар үчүн кенири пайдалануу зарыл деп көрсөтмө беришкен болчу. Элдик оозеки чыгармачылыктын ичинен жөө жомок кенири тараплан жанрларынан болуп, көбүнчө ачык мүнөзгө ээ болот. Ал элдин турмушун, үрп-адатын, алдыга умтулуусун жана күрөшүн, үмүт тилегин чагылдырат. Бул чагылдыруулар жомокто ар түрдүү образдар жана каармандардын күрөшү аркылуу берилет. Элдик оозеки чыгармаларды үйрөтүүдө дидактиканын илимийлүүлүк принцибинин турмуш менен демократиялуу коомду куруу тажрыйбасы менен байланыш принциптерин турмушка ашыруу талап кылышат. Элдик оозеки чыгармалардын таасирдүүлүк күчү бир гана анын мазмуну менен шартталбастан, аны мугалим балдарга өтүүдө ык-машыгуулары жана методдору туура, ийкемдүү колдонуп, жеткиликтүү принцибин толук иш жүзүнө ашыруусуна да шартталат. Мисалы, жөө жомокту окутууда аны жөнөкөй гана сүйлөө манерасы менен айтып же окуп берет. Ал эми макал-лакалтарды, жанылмач, табышмактарды алсак аларды мугалим ритм жана рифманын нормаларын сактал, көркөм ыргактуу окуп берет. Алардын үстүндө иштөө процессинде байкоо жүргүзүү аркылуу окуучуларды андагы уйкаштыкка назар ташталат [1]. Мугалим үчүн маанилүү учур аларды көркөм окууга даярдоо башкacha айтканда анын башкы оюн аныктоо, подтексттерди тактоо, окулуш темпин, ритмдик түзүлүшүн, интонациялык көркемдүгүн тактоо.

Жөө жомоктун тили жатык, айтууга ыңгайлуу. Ошон үчүн балдар бакчасынын тарбиялануучусу деле ал жөө жомокту бир эле уккандан кийин, анын мазмунун сайдедеректентип айтып берүүгө жетишет. Жөө жомокту ачуучу “Илгери-илгери”, “Өткөн бир заманда”, “Бар экен, жок экен, ач экен” жана башка сөз тизмектери китештептен

сырткары деле “өзүнүн” ар бир жөө жомогунун башталмасы катары колдонот. Балдардын жөө жомокко болгон кызыгуусу жана анын идеясын терең түшүнө билүүсү да башка жанрларга салыштырмалуу бир топ жогору. Анткени, балдардын чөйрөнү түшүнө билүүсү жана кабыл алуусу жөө жомок стадиясында болоорун өз мезгилинде А.С.Макаренко да, М.Горький да эскерткен [2]. Жөө жомоктон чыгуучу ой түйүндөрүнүн жомок окулуп бүткөндөн кийин балдар оңой эле жыйынтыктай алышат.

Жомокту окутуунун алдында биз төмөнкүлөрдү эске алышыбыз керек:

1. Жөө жомоктун үстүндө иштөөнү адабий чыгармалардын үстүндө иштегендей деңгээлде уюштуруу керек. Анан эмесе “бул жомок да, турмушта мындай болбойт” деген түшүнүктөрдү сабак процессинде, жалпы эле жөө жомок жанрында пайдаланбоо керек. Мына ушул жерде алар жөө жомоктогунун өзү турмушта болбошун сезишет, бирок анын негизинде турмуш чындыгы жатат. Ал баланы жогорку адамдык касиетке багыттайт.

2. Жөө жомоктун каармандарынын мүнөзүн, кылых-жоруктарын, мотивдерин дайыма баалап баруу зарыл.

3. Элдик оозеки чыгармачылыктан жараган жомоктордун өзгөчөлүгү аны оозеки айтып берүү учун ынгайлуулугунда. Ошондуктан мындай жомокторду оозеки айттыруу максатка ылайыктуу. Кыргыз жөө жомокторун биринчи жолу окугандан кийин эле көркөм сүйлөп берүүгө машыктырса болот же артистик сценада берилиген фонохраностоматияны пайдалануу туура болот.

4. Жөө жомокто айтылып жаткан насааттарды, моралдык сапаттарды, нравалык мүнөздөрдү адамдын мүнөзүнө түздөн-түз салыштырууга мүмкүн эмес. Жомоктун таасир берүү, үйрөтүү касиети ушунчалык күчтүү. Балдар эч жардамсыз эле өздөрү жыйынтык чыгара алышат. Мисалы, “Элчи бала” жомогун окугандан кийин ким акылдуу болсо ал албетте кайсыл жерде болбосун, сөзсүз женишке жетишсөрүн, өзүнүн ақылмандыгы менен эли-жерин жамандыктан сактап калат деген жыйынтыкты классста окуган эн начар окуучу деле чыгара алат.

5. Жөө жомокту окутууда окуучулардын өзүнө план түздүрүү максатында анын текстин пайдаланабыз. Жөө жомоктун сюжети даана, так келет, андыктан кенже класстарда көбүнчө аны бөлүмдерге бөлүп, план түздүртөбүз. Бөлүмдердө берилиүүчү атты жомоктун текстинен балдар оңой эле табышат. Анын үстүнө жогорку тайпанын окуучулары жомок боюнча сүрөт-планды аябай көнүлдүү чишишет. Жөө жомокторду окутуу менен кол эмгеги сабагында ар кыл куурчактарды, жаныбарлардын скелеттерин жасатса болот [3].

Жөө жомокту балдар бакчасында окутканда айбанаттар жөнүндөгү жомокту план – схема түрүндө айттырса болот. Мисалы:

1. Кандай жерде жашайт?
2. Сырткы түзүлүшү кандай?
3. Тамак таап жешичи?
4. Душмандарынан кантит коргонот?
5. Пайдалуубу же зыяндуубу?
6. Коргоо керекпи же жокпу? ж.б.

Жөө жомокторду окуган кезде анын композициялык көркөм элементтерине да байкоо жүргүзүүгө болот. Мисалы, кенже класстарга жөнөкөй мүнөздөмөдөн тартып драматизацияга чейин жеткириүүгө болот. Мисалы, “Элчи бала” жомогун алып көрөлү.

Жөө жомокто камтылган фактылар аябай кызыктуу, түшүнүктүүдөй сезилет. Жаныбек хан менен Султанмаамыттын жаштары бир топко барып калган, бала жаш болсо да аларды сезге жыгып жатат. Бул мезгилде мугалим төмөндөгүдөй сөздөр менен балдарга кайрылыши мүмкүн:

- Баса, көп жашап бир элдин ханы болуп турган Султанмаамыт менен Жаныбек ханды жаш бала сөзгө жыгып койду го? Силер кандай дейсинер? Ошондой учурлар болобу?

Балдар чуру-чуу түшүп, талаш-тартыштарды, көбөйтүшү мүмкүн. Мында балдар өз курбалдаши баланын пайдасына мелдешип турганын эске тутушубуз керек. Балдар

жомоктун мазмуну тууралуу мелдешип, тексттеги сөздөргө, фактыларга таянып, кыял чаптырууга да жөндөмдүү келишет.

Дал ушул максаттан туруп мына мындай ыкманы балдардын эске тутуу жана кыял чаптыруу аракети аркылуу нерсени сөз менен сүрөттөөгө машыктыруу эн сонун болот.

Балдарга өтүлгөн жөө жомоктуу канчалык дөнгөлдөрүн аныктоо максатында ортого 3-4 суроо ташталат. Айрым окуучулар жөө жомоктун мазмунун толук түшүнүшкөн болсо да, мугалимдин койгон суроолоруна жооп берүүдө кыйналышат. Ошондуктан мугалим сабакка жөө жомоктун мазмунуна ылайыктуу сүрөт алыш кирет, аларды сүрөт боюнча сүйлөөгө үйретөт [4].

Жөө жомоктуу айттып берүүдө мугалим көркөм айттып берүү менен чектелбеши зарыл. Кыска мазмундуу жөө жомокторду толугу менен окуучуларга айттыруу керек. Мазмуну кенен жөө жомокторду белүмдөргө белүп айттыруу максатка ылайыктуу. Бизге белгилүү балдардын речин естүрүү, көпчүлүк учурларда, окуу сабактары аркылуу алыш барылат. Ошондуктан ошол сабакта жөө жомоктун тексттин окутуу жана үйретүү менен чектелип калууга болбайт. Сабакта жана сабактан тышкаркы учурда окуучулардын билген жөө жомокторун сүйлөтүү да пайдалуу. Өздөрү билген башка эл жөө жомокторун айттыруу, эгер класста бир нече жөндөмдүү жөө жомок айттуучулар болсо, “Эл жомоктору” кечеси уюштурулат. Мындай аракеттер жөө жомокторду жакшы өздөштүрүүгө түрткү болот. Жөө жомоктун тексттин ролдорго белүп айттыруу, кызыктуу, бирок татаал да иш болуп эсептелет. Себеби окуучудан жөө жомок каарманынын мүнөзүн ачык көрсөтүү жана интонацияга айрыкча көнүл бурушу талап кылынат. Мына ошондо гана угуучулардын жөө жомокко болгон кызыгуусун арттырып аларды өзүнө тарта алат. Мугалим тигил же бул каармандын сүйлөгөн сөздөрүн кантит аткаруу керектигин түшүндүрүп берет [5,6].

### **Корутунду**

Айтылган талаптар окуучулардын ойлоосун естүрүүдө он таасир берээри талашсыз. Жөө жомокторду окуу, аны үйретүү окуучулардын сөз байлыгын естүрүү менен байланыштуу алыш барылат. Окуучулардын сөз байлыгын естүрүү иши окуучуга түшүнүксүз сөздөрдү түшүндүрүү, элдик чыгармалардын, макалдардын үстүндө иштөө, предметтерди түрлөргө ажыратуу аркылуу ишке ашырылат.

### **Пайдаланылган адабияттар:**

1. Танаев Т., Чыналиева Б. Элдик жөө жомоктор. 1-7-класстын окутуучулары үчүн класстан тышкаркы сааттар үчүн колдонмо. – ОшМУ.
2. Токтомаметов А. Адабий окуу. 4-класс. –Б. Педагогика, 2001.
3. Түлөгабылов М. Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы. – Б., 1991.
4. Түлөгабылов М. Кыргыз фольклору, анын жанрдык түрлөрүн окутуу кенеши. -Эл агартуу, 1983-жыл, № 1.
5. Усөналиев А. Турмуштук жөө жомокторду үйрөнүү. – Ф., Мектеп, 1975.
6. Шериев Ж. Адабият тааныткыч.- Ош 1993.

